

МММ

КЫЗМАТ

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

ВАКАНСИЯЛАР!!!

3-, 6-7-беттер

№ 10 (436) 5-апрель, 2022-ж.

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН БАСЫЛМАСЫ

Нурдин ЖУСУПОВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫ БОЮНЧА САЛЫК ТӨЛӨМДӨРҮ 115 %КЕ АТКАРЫЛДЫ



5-бетте

Манас райондук мамлекеттик администрациясынын кадрлар резервине конкурс төмөнкүдөй өткөрүлөт:
- бош административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже тобун ээлеге.

Кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болууга;
2) 21 жаштан жаш болбоого;
3) мыйзамдарда белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө.

Негизги тест үчүн төмөнкү ченемдик укуктук актыларды милдеттүү түрдө билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

МАНАС РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамынын негизинде
КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН ТОПТОРУНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗҮҮҮҮҮЧҮН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- Жогорку кесиптик билим
1) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу

үчүн (иш кагаздарын жүргүзүү тармагы боюнча);

2) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн (социалдык маселелер тармагы боюнча);

3) Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн (айыл чарба, өнөр жай, экономика жана инвестиция тартуу тармагы боюнча).

Тандоого катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

- өзүнүн арызы;
- резюме (электрондук по-

чтаны көрсөтүү менен), өздүк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастаган документтердин көчүрмөлөрү;

- нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

- илимий даражаны жана илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт. Сынакка катышуу үчүн керектүү документтерди төмөндөгү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 15 календарлык күндүн ичинде саат 9:30дан 17:30га чейин тапшыруу керек. Толук маалымат <https://mkk.gov.kg> сайтында болот.

Дареги: Манас району, Покровка айылы, Кояшев көчөсү №63, Манас райондук мамлекеттик администрациясынын имараты, тел.: /03459/ 2 28 41, моб. 0773 966954, 0772 662028.



НУРИЛ АЛИМБАЕВ ЧҮЙ ОБЛУСУН ЖЕТЕКТЕЙТ

Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Нурил Алымбаев дайындалды. Тиешелүү буйрукка Президент Садыр Жапаров кол койду. Н. Алымбаев 1972-жылы 29-сентябрда жарык дүйнөгө келген. Ал Жайыл районуна караштуу Ак-Башат айыл өкмөтүнүн жерге жайгаштыруу боюнча адиси болуп 5 жыл, Ак-Башат айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп 4 жыл иштеген.

Кийин Ак-Башат айыл өкмөтүнүн башчысы кызматын аркалаган. 2021-жылы июнь айында Жайыл районунун акиминин биринчи орун басары болуп дайындалып, тармактык маселелерди жетектеген. 2021-2022-жылдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 1-орун басары кызматына дайындалаган. Мында ал өнөр жай жана экономика секторун жетектеген.

ЭРКИН ТЕНТИШЕВ ПРЕЗИДЕНТТИН КЕҢЕШЧИСИ БОЛУП ДАЙЫНДАЛДЫ

Тентишев Эркин Саткынбаевич Президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койду. Э.Тентишев буга чейин Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп келген.

Ал 1962-жылдын 29-апрелинде Бишкек шаарында туулган. 1979-1986-жылдары Скрябин атындагы Кыргыз улуттук айыл чарба институтунда окуган. 2000-жылы Кыргызстандын Эл аралык университетин аяктаган. Андан соң 2003-жылы Кыргыз Республикасынын дипломатиялык академиясын бүтүргөн. Орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөй алат. Эмгекжолун 1986-1999-жылдары Кемин районуна караштуу Ильич атындагы Мамлекеттик

асыл тукум заводунун жетекчиси жана Селекциялык-көзөмөл фермасынын башчысынын милдетин аткаруучу болуп баштаган. 1990-1991-жылдары башкы зоотехник жана Кемин районунун «Быстровка ПЕС» айыл чарба ишканасынын директору болуп иштеген. 1993-жылы Бишкек шаарында «Аида» туристтик фирмасынын уюштуруучусу болгон. 1998-2001-жылдары Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы Соода өкүлчүлүгүнүн жетекчиси кызматын аркалаган. 2001-2004-жылдары Кыргыз Республикасынын Ислам Республикасындагы дипломатиялык миссиясынын башкы консулу жана жетекчиси болуп, ал эми 2004-2005-жылдары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Иммиграциялык фонддун директору



болгон. 2004-жылы Э.Тентишев атындагы Азия медициналык институтун негиздеп, 2021-жылга чейин ошол ЖОЖдо эмгектенген. 2021-жылы 22-июлда Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган.

Сергей Лавров:

НАТОНУН АСКЕРДИК ИНФРАСТРУКТУРАСЫН БОРБОР АЗИЯГА ЖАЙГАШТЫРУУ КАБЫЛ АЛЫНГЫС

Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШ менен НАТОнун аскердик инфраструктурасын Борбор Азияга жайгаштырууну кабыл алынгыс деп атап, Москва мындай демилгелерди ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө каршы экенин белгиледи. Бул тууралуу ал Ооганстанга кошуна өлкөлөрдүн (Орусия, Кытай, Иран, Пакистан, Тажикистан, Түркмөнстан, Өзбекстан) министрлеринин үчүнчү конференциясында билдирди. «Биз АКШ менен

НАТОнун кандайдыр бир аскердик инфраструктурасын, же аларды тейлеген афгандардын коңшу мамлекеттердин аймагына, биринчи кезекте Борбор Азияга жайгаштырылышын кабыл алынгыс деп эсептейбиз. Мындай пландар биздин мамлекеттердин коопсуздук кызыкчылыктарына жана Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставдык документтеринен келип чыккан милдеттенмелерге карама-каршы келет», - деди Россиянын тышкы иштер министри.

Ван И:

ОРУСИЯГА КАРШЫ САНКЦИЯЛАР КЫРДААЛДЫ ТАТААЛДАНТЫП, КАРАМА-КАРШЫЛЫКТАРДЫ ОГО БЕТЕР КУРЧУТАТ

Орусияга каршы чектөөчү санкциялар кырдаалды татаалдатып, карама-каршылыктарды ого бетер курчутат. Бул тууралуу Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Жозеп Боррелл менен видео сүйлөшүүлөрүндө билдирди, деп маалымдады Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин сайты.

«Чектөөчү санкциялар өз ара зыянга гана алып келет, кырдаалды татаалдандыт жана карама-каршылыктарды курчутат. Чыр-чатактын тараптары болбогон өлкөлөргө жана элдерге

бул жаңжал үчүн акча төлөшүнө мажбурлоо адилетсиз жана мыйзамсыз», - деди Ван И.

Ал Кытайдын позициясы өзгөрүүсүз бойдон калганын белгилеп, Пекин тынчтыкты жана Украинадагы кырдаалды жөнгө салууну жактаганын, бирок катуу чектөө саясатына каршы экендигин билдирди. «Кытай бардык тараптар менен иштешүүгө жана Орусия менен Украинанын ортосундагы жаңжалды тез арада жөнгө салуу жана Европада тынчтыкты тез арада калыбына келтирүү үчүн күч-аракет жумшоого даяр», - деп кошумчалады министр.



Садыр ЖАПАРОВ:

«ЭГЕРДЕ КҮЧТҮҮ КАДРЛАР БОЛБОГОНДО БҮГҮНКҮДӨЙ ЖЫЙЫНТЫК ЖАРАЛМАК ЭМЕС»

«Мен бир жыл бою, келгенден бери күчтүү кадрларды топтоп, «карт-бланш» берип, «эски» кадрларды кызматка дайындап келатам», - деди Президент Садыр Жапаров социалдык кызматкерлердин республикалык кеңешмесинде айтылган сунуштарга жана суроолорго комментарий берип жатып.

Анын айтымында, социалдык тармактарда ага түз эле кайрылып, «эски кадрларды чогултуп алды», «тигил жүрөт, бул жүрөт» деп, аларды кызматтан алууну талап кылгандар бар.

«Эгерде күчтүү кадрлар болбогондо бүгүнкүдөй жыйынтык (бир катар министрликтердин кызматкерлеринин эмгек акысын көтөрүү) жаралмак эмес. Бүгүнкү жетишкендиктер – алардын эмгеги.

Мурда ал кандай кадр болгон, кандай иштерге барган- биз ага кызыкпашыбыз керек. Ошондон бери мен карт-бланш берип келатам. Кээ бирлерине айттым: «Мен канча жыл кызматта турсам, сен да ошончо иштейсиңер, бирок, уурдаба, казынага колунду салба, мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп бер», - дедим. Алар жакшы иштеп жатышат. Алардын кандай иштегенин көзөмөлгө алабыз», - деп убада берди Президент.



Степнинский айыл окмоту Жайылского района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС по отбору кандидатов для включения в резерв кадров Степнинского айыл окмоту по следующим группам административных должностей муниципальной службы:

- на замещение главной группы вакантных административных должностей муниципальной службы
- на замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы
- на замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы

Для включения в резерв кадров Степнинского айыл окмоту кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

- гражданин Кыргызской Республики, возраст не менее 21 года.

Квалификационные требования:

1. Уровень профессионального образования:
 - высшее образование по направлению гуманитарных и социально-экономических, технических, педагогических, сельскохозяйственных наук.

2. К стажу и опыту работы:

- 2.1. На замещение главной группы вакантных административных должностей муниципальной службы:
 - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере соответствующей отраслевой направленности конкретной должности не менее 5 лет.

- 2.2. На замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы:
 - стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

- 2.3. На замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы:
 - без предъявления требований к стажу работы.

3. Знание:

- Конституция Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан», Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики», Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции», Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года №120.

Для участия в отборе необходимо представить:

- личное заявление, резюме (с указанием электронной почты), автобиография (с указанием сведений о наличии или отсутствии судимости), копии документов, подтверждающих профессиональное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы, копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы, копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии, заверенные нотариально или службой управления персоналом по месту работы), копию паспорта.

Для участия в конкурсе желающим необходимо представить документы в течение 10 рабочих дней с момента опубликования объявления по адресу: с.Степное, ул.Восточная б/н тел. 0550 03-10-15.

Примечание: для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно. Участники конкурса, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в отборе не допускаются.

«ММ кызмат»

Тел.: (0312) 62-16-26
mmkymat@gmail.com
mmkymat@mail.ru

ГЕЗИТ ЭЭСИ:

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик жана редакциянын эмгек жамааты

Башкы редактор

Надыр Момунов

Башкы редактордун орун басары, жооптуу катчы

Дайырбек Мейманов

Кабарчылар:
Рысбай Сагыннов
Мамат Сабыров

Корректор
Гүлназ Нурмаханова

Верстка
Нурлан Кыдыков

Менеджер
Татьяна Ибраимова
тел./факс: (0312) 62-16-36,
0558 (0776) 508268

Келишимдер жана реквизиттер үчүн:
tatianashukurbekovna@gmail.com


«ММ кызмат» гезити
2013-жылы
7-июнда негизделген

ИНН 01210201310016
БИК 135001
ОАО «Айыл банк», Бишкек ш. ,
Биринчи май району,
р/с 1350100026248533
Катталуу күбөлүгү № 1941

«Учкун» ААК басмаканасында басылды.
Заказ № 289 Нускасы 2300

Биздин дарек: 720040, БИШКЕК ш. ,
ЧҮЙ проспекти 122

«Ала-Тоо» аянты



КЫРГЫЗСТАН РОССИЯНЫ “МИГРАЦИЯЛЫК МУНАПЫС” БЕРҮҮГӨ ЧАКЫРДЫ

Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов Россиянын Федерация кеңешинин төрагасы Валентина Матвиенко менен жолугушкан учурда 2022-жылы кыргызстандыктар үчүн кезектеги “миграциялык мунапысты” берүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүгө чакырды.

Жыйын КМШга мүчө өлкөлөрдүн Парламенттер аралык ассамблеясынын Кеңешинин отурумунун алкагында өттү. Т. Мамытов белгилегендей, Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө ке-

лишимде товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтөрдүн эркин жүрүү тартиби каралган. Спикер Кыргызстандын жарандары үчүн миграциялык талаптарды жеңилдетүүнү суранды.

В. Матвиенко Россия Кыргызстан менен бардык багыттар боюнча алаканы бекемдөөгө кызыкдар экенин билдирди.

2021-жылдын октябрында Россия Өзбекстандын 158 миң жаранына “миграциялык мунапыс” жарыялаган.



Алымкадыр БЕЙШЕНАЛИЕВ, Саламаттыкты сактоо министри:

“ПРОСТОЙ ЭТИКАНЫН МАГА ЭМНЕ КЕРЕГИ БАР, ЭГЕР РЕЗУЛЬТАТ ЖОК БОЛСО”



- Ачыгын айтсам, кыргыздын жакшы сөздөрү бар экен да. Мен ошолор менен эле айтып атам. Өзүм билген эле сөздөрдөнчү. Өзүм эч качан чиновник болуп иштеген эмесмин. Эртең мененден кечке чейин операцияда жүрүпчү. Колубуз иштейт, башыбыз иштейт, тилибиз иштебей калыптыр да. Анан ошол этика, андай мындай болуп мага эки жолу замечание чыгарышты. Бир жолу Марипов чыгарып берди, экинчи жолу Акылбек Жапаров чыгарды. Үчүнчү жолу мынакей Башкы прокурор мамлекеттик кызматкердин этикасын сактаган жоксуң, Исманкуловду тигиндей деген сөз менен айттың деп ал да эскертүү

берип, Акылбек Жапаровго жумуштан кетсин деп сунуш бериптир. Эми күтүп атам Кабмин кандай деп чечет... Этика боюнча үч жолу замечание алдым. Анан жакшы эле... жакшы сөз менен сүйлөйүн десең эле тигилер беш жолу, алты жолу айткандан кийин түшүнбөгөндөн кийин этиканын деле кереги жок экен. Кыргыздын жакшы сөзү менен сөгүп, же жакшы сөзү менен айтып койсоң ошондо гана адамдын мээсине, жетчү жерине жетет экен. Простой этиканын мага эмне кереги бар, эгер результат жок болсо. Результат болуш үчүн этиканы сактабай туруп эле “жакшы” айтсаң түшүнүп калат экен...

ЫСЫК-КӨЛ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
КЕНЖЕ АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРДУНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТҮЗҮҮ ҮЧҮН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Коюлуучу квалификациялык талаптар

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- тийиштүү багыттагы жогорку билим (экономика жана башкаруу, айыл чарбасы).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш-стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билүү:

- Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

1) “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Мыйзамы;

2) “Жайыттар жөнүндө” Мый-

замы.

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы билүүсү зарыл.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- конкурстук комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрлардын каттоо баракчасы;

- 3x4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт;

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

- жогоркубилиминин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсүн нотариустан же мурунку иште-

ген жеринен күбөлөндүрүлүшү керек);

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсүн нотариустан же мурунку иштеген жеринен күбөлөндүрүшү керек);
- соттолбогондугу жөнүндө аныктама;
- өмүр баяны;
- резюме.

Документтер массалык маалымат каражаттарына жарыяланган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндүн ичинде Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын №3 кабинетинде (жалпы бөлүмүндө) Чолпон-Ата шаары Совет көч №1 дарегинде кабыл алынат.

Кошумча маалыматтарды алуу үчүн төмөндөгү телефондорго кайрылыңыздар: (03943) 4-33-16, 4-28-28.

АБДЫВАХАП БОРОНБАЕВ
ЖОГОРКУ КЕҢЕШКЕ ДЕПУТАТ БОЛДУ

БШК «Ата Журт-Кыргызстан» партиясынан тизмесинен Министрлер кабинетинин төрага орун басары болуп кеткен Бакыт Төрөбаевдин ордуна Жогорку Кеңештин жаңы депутатына мандат берди. Ал мурдагы бажычы Абдывахап Боронбаев. Парламенттин жаңы депутаты Абдывахап Боронбаев. Ал 1968-жылы 26-мартта Ош облусунун Кара-Суу районунда туулуп-өскөн. Эмгек жолун Оштогу Керек-жарак коомунда баштаса, 1996-жылдан тарта бажы тармагында ар кыл кызматтарды аркалаган. Түштүк-Батыш бажысын жетектеген. Дал ушул кызматта турганда, тагыраак айтканда, 2020-жылы бажыда жемкордук схеманы уюштургандардын бири катары күнөөнү моюнуна алып, мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берген. Борбордук шайлоо комиссиясы Абдывахап Боронбаев депутаттык мандат алууга укуктуу экенин, эч кандай мыйзам бузуу жоктугун түшүндүрдү. БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдун айтымында, жаңы депутаттын соттуулугу буга чейин жоюлган: «Комиссиянын маалыматтык борбору Абдывахап Боронбаевдин соттуулугу жоюлган деп бизге маалымат берди. Ошонун негизинде мандат берилди», - деди ал.



Айыл өкмөтүнө

Манас районунун Кайыңды айыл өкмөтү
«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамына ылайык муниципалдык административдик кызматтын бош орундарына СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Киреше боюнча жетектөөчү адис – (К-А – 1 орун)

Кесиптик билимдин деңгээли:

- экономика жана башкаруу, финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку же болбосо орто кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек;

- бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;

- кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү (4x6 - 2 даана);

- өмүр баянын (соттолбогондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

- резюме;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билимин,

эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө; документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтерди төмөнкү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9:30дан 17:30га чейин тапшыруу керек.

Дареги: Арал айылы Маданият көчөсү № 19, Кайыңды айылдык аймагынын кеңсеси. Маалымат алуу телефондору: 0701141473.

Пригородный айыл окмоту Аламудунского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
по отбору кандидатов для включения в резерв кадров
Пригородного айыл окмоту по следующим группам
административных должностей муниципальной службы:

- на замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы
- на замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы

Для включения в резерв кадров Пригородного айыл окмоту кандидат должен соответствовать следующим требованиям:

1.Гражданин Кыргызской Республики;

2.Возраст не менее 18 лет;

3.Соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством для включения в резерв кадров.

Для участия в отборе представляются следующие документы, подшитые в скоросшиватель:

- личное заявление с указанием группы административной должности;

- резюме (с точным указанием электронной почты);

- листок по учету кадров;

- автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование (при наличии),

заверенные нотариально или по последнему месту работы;

- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенные нотариально или по последнему месту работы;

- копии документов об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом (при наличии);

- копия паспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Участники конкурса, предъявившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в отборе не допускаются.

Документы принимаются в здании Пригородного айыл окмоту по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, с.Пригородное, ул. Юбилейная 17 с 08:30 час. до 17:30 час. в течение 10 рабочих дней со дня опубликования объявления.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 22-07-56.

САЛЫК КЫЗМАТЫНЫН ИЧКИ РЕЗЕРВИНЕ 407 АДАМ КАТЫШТЫ

Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Тестирлөө борборунда 28-апрелден 1-мартка чейин Финансы министрлигине караштуу Салык кызматынын ички резервин толуктоо үчүн 407 талапкер тестирлөөгө катышты. 209 адам босоголук чектен өтүп, аңгемелешүү этабына уруксат алышты. 1-март күнү Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички резервине кирүү үчүн тестирлөөгө катышкан 7 талапкерден бсы босоголук чекти багындырды. Президентке караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын ички резервине кирүү үчүн 15 талапкер атаандашып, босоголук чектен 12 талапкер өттү. Транспорт жана коммуникация министрлигинин Жарандык авиация департаментинин ички резервин толуктоо үчүн 6 талапкерден 5и босоголук чектен өтүп, аңгемелешүүгө уруксат алышты.

(Тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча газетабыздын кийинки санында да кенен маалымат беребиз).



Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Дархан айыл өкмөтү мамлекеттин бюджетинен дотация албаган, өзүн-өзү каржылаган республикадагы саналуу алдыңкы айыл өкмөттөрүнүн бири. Бул айыл аймагындагы социалдык мекемелердин абалы кандай? Айылда таза суу маселеси чечилгенби? Санариптештирүүгө кандай көңүл бурулуп жатат? Айыл аймагына инвестиция тартуу боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Айыл чарба багытында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Айыл өкмөтү тарабынан айылдагы муктаж үй-бүлөлөргө, кары-картаңдарга жардам көрсөтүлүп турабы? Ушул суроолордун тегерегинде аталган айыл өкмөтүнүн башчысы Жусупов Нурдин Мукашович менен маек курдук.

- Алгач Дархан айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат берсеңиз?

- Дархан айыл аймагы бир гана Дархан айылынан турат, жалпы аянты 2651 га, калктын саны 7318, түтүндүн саны 1210. Райондон 11 км, облустан 50 км, ал эми республикадан 380 км. аралыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1700 м бийиктикте турат.

- Айылдагы социалдык мекемелер тууралуу айтсаңыз? Мектептин, бала бакчанын, медициналык пункттун абалы кандай?

- Эски бала бакчаны капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн райондук администрациянын жардамы менен Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан 5 504 703 сомго “Сезим” бала бакчасы толук оңдолуп, өткөн жылдын апрель айында ачылуу аземи өткөрүлдү. Ошондой эле Ысык-Көл өнүктүрүү фонду аркылуу 16 млн сомго Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имаратын куруу максатында 11 665 448,0 сомго тендер жарыяланып, жоопкерчилиги чектелген “Кубаныч” коому утуп, курулуш иштери бүтүп, 2021-жылдын сентябрь айында пайдаланууга берилди. А.Сатылканов атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин жанына 275 орундуу мектеп куруу максатында 2019-жылы долбоор даярдалып, 72114000 сомго сметасы түзүлгөн. САУД өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып, консорциум “Строй Текст” жана “Бай электро” жоопкерчилиги чектелген коому утуп алып, курулуп бүтүп, 2021-жылдын декабрь айында ачылуу аземи болду.

- Көп айылдарда таза суу көйгөйлүү маселелердин бири. Сиздердечи?

- Айыл аймагында таза суу программа-сы боюнча АРИС долбоору аркылуу Бүткүл Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 52 853 691 сом каралган. “Мегатрест” ЖЧКсы 46 776 280 сомго утуп чыгып, апрель айынан ноябрь айына чейин 40%га иштер чала аткарылгандыгына байланыштуу жоопкерчилиги чектелген “Мегатрест” коому менен келишим бузулуп, 2020-жылдын май айында жоопкерчилиги чектелген “Жумгал Суу курулуш” коому менен 35 163 712 сомго келишим түзүлүп, азыркы учурда таза суу иштери аяктады. 2022-жылга айылдын ичиндеги эски суу түтүкчөлөрүн толук алмаштыруу боюнча 87 408 400 сомго долбоор даярдалууда. Ошондой эле айылыбыздын жаңы конушуна таза суу түтүктөрүн орнотуу боюнча порталга берилип жоопкерчилиги чектелген “Нур Энерго” коому 1 840 000 сомго утуп чыгып айылдын жаңы конушуна таза суу түтүктөрүн орнотуу иштери жүрүп жатат. 2 900 000 сомго түрткү берүүчү гранд аркылуу К.Саалиев атындагы орто мектебинин фасадын курчоо жана тамбур куруу иштери жүргүзүлдү. Жергиликтүү бюджеттен 1 000 000 сом которулуп, айылга кетүүчү сугат суу каналдарына ремонт иштери жүргүзүлдү.

- Санариптештирүү шаар калкынын эле эмес, элет тургундарынын да түйшүгүн бир топ жеңилдетет. Ушул багытта кандай иштер жүрүүдө?

- Санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү, “Санарип аймак” автоматташтырылган маалымат тутумуна кошулуу боюнча бардык шарттар түзүлүп, оргтехникалар менен толук камсыздалды жана интернет тутумуна туташтырылды. Айыл аймагында 1210 түтүн, 7318 адам жашайт. 2022-жылдын март айына карата 1105 түтүн жана 3283 адам “Санарип аймак” автоматташтырылган маалымат тутумуна кошулду. 29 кожолук үйүнүн документтери каза болгон адамдардын атында, 37 кожолук КАДАСТРда каттоосу жок, 4 кожолуктун ЗАГСы туура эмес, 13 кожолуктун ПИНИ туура эмес. Жалпы 83 кожолукту, 3925 жаранды жогорудагы себептер менен “Санарип аймак” автоматташтырылган маалымат тутумуна кошууга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Андыктан ар бир кожолукка эскертүү кагаздары таркатылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

- Айыл аймагына инвестиция тартуу боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө?

- Айыл аймагында үч сааттык бала бакчасын ачуу боюнча долбоор, айыл аймагынын батыш тарабына 60 000 000 сомго 100 орундуу бала бакчасын куруу боюнча долбоор, айылдын ичиндеги 21 км жерге

Нурдин ЖУСУПОВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫ БОЮНЧА САЛЫК ТӨЛӨМДӨРҮ 115 %КЕ АТКАРЫЛДЫ

эски түтүкчөлөрүн толук алмаштыруу боюнча 87 408 400 сомго долбоор даярдалууда. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү багытында да аракеттер көрүлүүдө. Айыл аймагында тигүү цехтерин ачуу үчүн инвесторлорду тартуу иштери жүрүп жатат. Мында жеке ишкерлер Д.Чымбаева менен М.Курманалиева жууркан, төшөк тигип элге кызмат көрсөтүшүүдө. Айыл аймагында катуу тиричилик калдыктары жаткан жерлерди аныктоо жана проблемаларды чечүү жаатында чаралардын комплексин иштеп чыгуу боюнча «Хельветас» долбоору аркылуу беш айыл өкмөт менен биргеликте катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу боюнча толук кандуу иш жүрүп жатат.

- Айыл чарба багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолсоңуз?

- Даркан айыл аймагы боюнча жалпы 2651 га айдоо аянты бар, анын ичинен 2354 га жер сугат, 291 га кайрак. Айыл боюнча былтыр 57 га күздүк буудай, 330га жаздык буудай жана 349 га жаздык арпа себилген. Мындан тышкары 3 га дан буурчак, жүгөрү 6 га, 472 га картошка, 39 га ар кандай жашылчалар эгилген. 1016 га көп жылдык чөп (ичинде үрөндүк бар), үлүш жерлерге тигилген 28га алма бак бар. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 000 000 сомго “Тазажан” үрөнчүлүк чарбасынан биринчи репродукциядагы жалпы 27 тонна (15 тонна “Баграт”, 10 тонна “Безостый-100” жана 2 тонна “Караван” сортундагы) күздүк буудайдын үрөнүн алып, эки таралтуу келишимдин негизинде айылдын дыйкандарына таратылган. План боюнча 217 га жер аянтына жаткырылмал, бирок аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу өткөн жылга 198 га жерге күздүк буудай жаткырылды. 219 га жер сугарылып, коңтормо иштери жүргүзүлгөн.

- Айыл өкмөтү тарабынан айылдагы муктаж үй-бүлөлөргө, кары-картаңдарга жардам көрсөтүлүп турабы?

- 2021-жылга жергиликтүү бюджеттен жардамга муктаж үй-бүлөлөргө айыл өкмөтүнүн резервдик фондунан 250 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Анын ичинен 125 000 сомго акча каражаты аз камсыз жана майыптыгы бар адамдар көмүр менен камсыздалган. Өткөн жылдын май айында энелер күнүнө карата 40 000 сом каралып, жашы улгайган энелерибизге белек берилген. 2021-жылга 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата 500 сом өлчөмүндө жасалган 71 соцпакет жана 300 даана бал муздак таратылды. Айыл өкмөтү тарабынан балдардын жайкы эс алуусуна ар бир балага 6000 сом өлчөмүндө бөлүнүп берилип, тогуз бала “Тополек” лагерине эс алып келишти. Карылар



күнүнө карата жергиликтүү бюджеттен 40 000 сом каралып, айыл аймагындагы 43 кары адамга бирден жууркан таратылды. Андан тышкары аз камсыз үй-бүлөгө жана ДМЧ 50 адамга 500 кгдан көмүр таратылып, үйлөрүнө жеткизилди. Жардамга муктаж жана майыптыгы бар 50 адамга 1-2-3-4-квартал аралыгында 375 000 сом акчалай жардам берилди. Айылыбыздын тургуну балачагынан бери 1чи топтогу майып Абдылдабек кызы Кенжегүлгө өзүнө тиешелүү паспортунун мөөнөтү өтүп кеткендиктен Даркан айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча каражаты каралып, паспорт жана эки баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып берилди.

- Айыл өкмөтүнүн бюджетинин эсебинен көп иштер аткарылат экен, айыл өкмөтүнүн бюджетти эмнеден топтолот?

- Көбүнчө салыктан, өткөн жылы айыл аймагы боюнча салык төлөмдөрү 115%ке аткарылды. Тактап айтканда, берилген план 1 559 293 сом болсо, 1 792 800 сомго аткарылган. 2021-жылдын июнь, июль айларында жергиликтүү бюджеттин эсебинен 270 000 сомго А.Баймуратов, К.Орозбаев көчөлөрүнө кум, шагыл төгүлүп, оңдоо иштери жүргүзүлдү. Электр чубалгыларынын түркүктөрүн жана жарыктандыруу иштерин жаңыртуу боюнча порталга берилип, 495 000 сомго “Иман гранд” ЖЧКсы утуп чыгып жарыктандыруу иштери жүргүзүлдү. А.Сатылканов атындагы орто мектебине 84 тонна көмүр каралып, “Риннак” ЖЧКсы аркылуу 5 999 сомдон 51тонна “Кара - Жыранын” көмүрү түшүрүлдү, кийин калган 32 тонна көмүр да түшүрүлгөн. “Сезим” бала бакчасы 12 тонна көмүр менен толук камсыз болгон.

Маек курган Дайырбек МЕЙМАНОВ



Айыл өкмөттүн эмгек жамааты

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ТАЛАС ОБЛУСУ
КАРА-БУУРА РАЙОНУ
ШЕКЕР АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИКЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРА-БУУРИНСКИЙ РАЙОН
ШЕКЕРСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ

2022-жылдын 3-февралы

№1 ТОКТОМ

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеңешинин 9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясыШекер айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы жергиликтүү бюд-
жетин бекитүү жана 2023-2024-жылдарга долбоору жөнүндө
(Баяндамачы: КЭБ башчысынын м.а.- Куттубаева Г)

Шекер айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы бюджетин бекитүү жөнүндө Кара-Буура районунун Шекер айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык иш-чараларды каржылоого багытталган 2022-жылдагы бюджеттин долбоорун карап чыгып, Шекер айылдык Кеңеши төмөндөгүдөй **токтом кылат**

1. Шекер айыл өкмөтүнүн Шекер айылдык кеңешине 2022-жылдагы:

Бюджеттин киреше бөлүгү – 15276,4 миң сом көлөмүндө, чыгаша бөлүгү – 15276,4 миң сом көлөмүндө бекитилсин.

2022-жылга киреше бөлүгү төмөнкүдөй киреше булактарынан түзүлсүн.

№	Киреше булактары	Миң сом
1	Киреше салыгы патенттик негизде	310,0
2	Юридикалык жер салыгы	905,0
3	Айыл чарба эмес жерлерден түшүүчү салык	180,0
4	Кайра бөлүштүрүү фондусунан түшүүчү ижара салык	1284,0 (недо-имка 235,5)
5	Кожолук огороддон алынуучу салык	170,0
6	Транспорт ээлеринен алынуучу салык	340,0
7	Кыймылсыз мүлктөн түшүүчү салык	17,0
8	Эмгек акысынан төлөнүүчү салык	2413,0
9	Эл жашаган пункттардын арендасынан түшкөн салык	650,0
11	Атайын каражаттар эсебинен	1064,4
12	Теңдештирүүчү грант	7663,0
13	Жайыт жердин ижара акысы	280,0
	Жалпы:	15276,4

2022-жылга чыгаша бөлүгү төмөндөгү булактарга чыгымдалышы бекитилсин.

№	Чыгаша бөлүмдөрү	Миң сом
1	Шекер айыл өкмөтүнүн аппаратына	8884,8
2	ЖКХ бөлүмүнө	1346,7
3	Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башка иш-чаралар	150,0
4	Т.Айтматов, «Дүйшөн» орто мектептерине	237,2
5	«Келечек», «Арча Бешик», Р.Дүйшөмбаева бала бакчаларына	2725,9
6	Маданият тармагына	1289,8
7	Соц.коргоо тармагына	362,0
8	Жайыт бөлүмүнө	280,0
	Жалпы:	15276,4

Айыл өкмөтү боюнча – 15276,4 миң сом

- эмгек акы – 4016,7 миң сом
- соц. фондго которуу – 623,2 миң сом
- командировкалык чыгым – 310,9 миң сом
- телефон жана интернет байланыштары үчүн – 120,0 миң сом
- транспорт чыгымы – 388,4 миң сом
- ар кандай чыгым – 3168,8 миң сом

- тамак-аш чыгымы – 751,7 миң сом
- оңдоп түзөө чыгымы – 1155,0 миң сом
- жабдууларды сатып алуулар – 2931,3 миң
- өсүмдүктөрдү сатып алуу – 60,0 миң сом
- сууга акы төлөө – 174,0 миң сом
- элге жеңилдиктер – 362,0 миң сом
- резерв фонд – 150,0 миң сом
- атайын каражаттар эсебинен – 1064,4 миң сом
Бардыгы болуп: – 15276,4 миң сом

Анын ичинен айыл өкмөтүнүн аппаратына

- эмгек акы – 2863,5 миң сом
- соц. фондго которуу – 424,1 миң сом
- командировкалык чыгым – 167,6 миң сом
- транспорт – 188,4 миң сом
- телефон интернет үчүн – 120,0 миң сом
- ар кандай чыгым – 1838,9 миң сом
- оңдоп түзөө жумуштарына – 818,0 миң сом
- жабдууларды сатып алууларга – 2080,3 миң сом
- сууга акы төлөө – 174,0 миң сом
- өсүмдүктөрдү сатып алуу – 60,0 миң сом
- резервдик фондго – 150,0 миң сом
Бардыгы: 8884,8 миң сом.

Коргоо тармагы боюнча

- ар кандай чыгым – 150,0 миң сом
Бардыгы: 150,0 миң сом

Мектептер боюнча

- командировкалык чыгым – 54,2 миң сом
- ар кандай чыгымдарга – 12,0 миң сом
- Мүлктү убагында оңдоого – 171,0 миң сом
Бардыгы: 237,2 миң сом

Балдар бакчасы боюнча

- командировкалык чыгым – 28,8 миң сом
- ар кандай чыгым – 20,0 миң сом
- тамак-аш чыгымы – 751,7 миң сом
- оңдоп түзөө жумуштарына – 115,0 миң сом
- жабдууларды сатып алуу – 746,0 миң сом
- атайын каражаттар эсебинен – 1064,4 миң сом
Бардыгы: – 2 725,9 миң сом

Маданият тармагы боюнча

- эмгек акы – 711,6 миң сом
- соц фондго которуу – 122,9 миң сом
- командировкалык чыгым – 40,3 миң сом
- ар кандай чыгым – 259,0 миң сом
- оңдоп түзөө жумуштары – 51,0 миң сом
- сатып алуу чыгымдары – 105,0 миң сом
Бардыгы: 1 289,8 миң сом

Соц.коргоо тармагы боюнча

- элге жеңилдиктер – 362,0 миң сом
Бардыгы: 362,0 миң сом

Жайыт

- ар кандай чыгымдар – 280,0 миң сом
Бардыгы: 280,0 миң сом.

ЖКХ бөлүмү

- эмгек акы – 441,6 миң сом
- соц фондго которуу – 76,2 миң сом
- командировкалык чыгым – 20,0 миң сом
- транспорттук чыгым -200,0 миң сом
- ар кандай чыгымдар – 608,9 миң сом
Бардыгы: 1346,7 миң сом.

Бардык бөлүмдөр боюнча: 15276,4 миң сом.

2023-2024-жылдарга киреше бөлүгү төмөнкү булактардан түшүүсүнүн божомолу

№	Киреше булактары	2023-жыл- га миң сом	2024-жыл- га миң сом
---	------------------	-------------------------	-------------------------

1	Киреше салыгы патенттик негизде	300,0	300,0
2	Юридикалык жер салыгы	905,0	905,0
3	Айыл чарба эмес жерлерден түшүүчү салык	180,0	180,0
4	Кайра бөлүштүрүү фондусунан түшүүчү ижара салык	1284,0	1284,0
5	Кожолук огороддон алынуучу салык	170,0	170,0
6	Транспорт ээлеринен алынуучу салык	340,0	340,0
7	Калкка акы төлөп кызмат көрсөтүүдөн алынган салык	0,0	0,0
8	Кыймылсыз мүлктөн түшүүчү салык	17,0	17,0
9	Эмгек акысынан төлөнүүчү салык	2480,0	2500,0
10	Эл жашаган пункттардын арендасынан түшкөн салык	650,0	650,0
11	Атайын каражаттар эсебинен	1064,4	1064,0
12	Теңдештирүүчү грант	7663,0	7663,0
13	Жайыт жердин ижара акысы	280,0	280,0
	Жалпы:	15343,4	15363,4

2023-2024-жылдарга чыгаша бөлүгү төмөнкү тармактарга чыгымдалышынын божомолу

№	Чыгаша бөлүмдөрү	2023-жыл- га миң сом	2024-жыл- га миң сом
1	Шекер айыл өкмөтүнүн аппаратына	8951,8	8971,8
2	ЖКХ бөлүмүнө	1346,7	1346,7
2	Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башка иш-чаралар	150,0	150,0
3	Т.Айтматов, «Дүйшөн» орто мектептерине	237,2	237,2
4	«Келечек», «Арча Бекшик», Р.Дүйшөмбаева бала бакчаларына	2725,9	2725,9
5	Маданият тармагына	1289,8	1289,8
6	Соц.коргоо тармагына	362,0	362,0
7	Жайыт бөлүмүнө	280,0	280,0
	Жалпы:	15343,4	15363,4

2. Шекер айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша статьяларына кошумча киреше жана чыгашаларды айыл Кеңешинин сессиясынын токтомдорунун негизинде жүргүзүлсүн.

3. Шекер айыл өкмөтүнүн финансылык отчету угулуп, киреше бөлүгү 15276,4 миң сом жана чыгаша бөлүгү 15276,4 миң сом бекитилсин.

4. Кассалык жүгүртүү 5,0 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

5. Шекер айыл өкмөтүндөгү аткарылуучу жумуштарды үзгүлтүккө учуратпоо үчүн тактоо планына өзгөртүп киргизүү жагы айыл өкмөтүнүн каржы бөлүмүнө жүктөлсүн.

6. Жогорудагы токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Шекер айыл өкмөтүнүн башчысына жана айыл кеңешинин бюджеттик комиссиясынын төрагасы С.Сыдыгалиевге жүктөлсүн.

Төрага

К.Э. ИМАНАЛИЕВ

№11 ТОКТОМ

2022-жылдын 3-февралы

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеңешинин 9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясы

Туруктуу комиссиялардын курамын өзгөртүү жөнүндө

2021-жылдын 27-майындагы №2-токтомуна өзгөртүү киргизүү, айылдык кеңештин карамагына таандык кылынган маселелердин алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле кеңештин токтомдорун жүзөгө ашыруу, алардын токтомдорун өзүнө баш ийген аймакта жайгашкан мекеме уюмдар тарабынан аткарылышына көзөмөл жүргүзүү максатында **токтом кылат**

1. Төмөнкү курамдагы 4 туруктуу комиссия түзүлсүн:

Финансы жана бюджет боюнча

1) Сыдыгалиев Сүйүнали Оморалиевич – төрагасы
2) Түлөкулов Радый Абдыбахович – мүчөсү
3) Жамакеев Алмазбек Толобекович – мүчөсү
4) Андашов Канат Курманбекович – мүчөсү
5) Медетбеков Кайрат Кемелбекович – мүчөсү

Социалдык маселелер боюнча

1) Турусбеков Замирбек Абдыбекович – төрагасы
2) Суеркулов Аманкул Мамытбекович – мүчөсү
3) Токтогазиев Замирбек Орозбекович – мүчөсү
4) Эшимбеков Ильяс Абдыбакович – мүчөсү
5) Кадырбек уулу Мээрбек – мүчөсү

Жер жана муниципалдык менчик боюнча

1) Ахметов Мирзат Жээнбекович – төрагасы

2) Чолпонкулов Мамат Бекишович – мүчөсү
3) Момбеков Жылдызбек Эсенгелдиевич – мүчөсү
4) Доолбеков Эрнест Баиспекович – мүчөсү
5) Жунусов Самар Кадырбекович – мүчөсү

Жаштар маселеси жана этика боюнча

1) Эшенкулов Раушан Бекманбетович-төрагасы
2) Ташматова Венера Маamilовна-мүчөсү
3) Исмантаев Сейдакпар Исакович-мүчөсү
4) Давлеталиев Болот Дүйшөнбекович-мүчөсү

Айылдык кеңештин орун басары

- Изаев Бактыяр Акматович

Айылдык кеңештин жооптуу катчысы

- Сексенбаев Талайбек Эргешбаевич

2. Башка зарылчылык болгон учурда айылдык кеңеш тарабынан убактылуу комиссиялар түзүлсүн.

3. Аталган комиссиялар өздөрүнүн ыйгарым укуктарына ылайык иш пландарды иштеп чыгышсын жана ар бир чейрек сайын кеминде 1 жолудан кем эмес кеңешмелерди өткөрүп турушсун.

4. Айылдык кеңештин туруктуу, убактылуу комиссияларынын ишин уюштуруучулук жагын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн башчысына жүктөлсүн.

5. Токтомдун аткарылышына көзөмөл жүргүзүү боюнча жоопкерчилик айылдык кеңештин орун басары Изаев Бактыяр Акматовичке жүктөлсүн.

Төрага

К.Э. ИМАНАЛИЕВ

№14 ТОКТОМ

2022-жылдын 3-февралы

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеңешинин 9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясы

Шекер айыл аймагынын башкаруу аппаратынын штаттык бирдиктерин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-августундагы "Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү жөнүндө" 451 сандуу токтомун жетекчиликке алуу менен Кара-Буура районунун Шекер айылдык аймактык кеңеши **токтом кылат**

1. Айыл өкмөтүнүн калктын санына жараша айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана штаттык саны 1-тиркемеге ылайык беки-тилсин.

2. Бекитилген айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана штаттык санына жараша Кара-Буура райондук каржы бөлүмү тарабынан эмгек маяналарын каржылоо жагы каралсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Шекер айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Г.Шапаковага жүктөлсүн.

Төрага

К.Э. ИМАНАЛИЕВ

(Уландысы 7-бетте)

- на замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы

- на замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы

Для включения в резерв кадров мэрии г.Кант соискатель должен соответствовать следующим требованиям:

- гражданин Кыргызской Республики в возрасте не менее 18 лет.

Квалификационные требования:

На замещение старшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

Уровень профессионального образования:

- высшее образование по направлениям экономики и финансов, математики, статистики, юриспруденции, налогов и налогообложения, государственного и муниципального управления.

МЭРИЯ г.КАНТ ЫСЫК-АТИНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ КАДРОВ МЭРИИ г.КАНТ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ:

Знание:

- Конституция Кыргызской Республики;
- Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
- Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
- Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
- Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
- Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года №120;
- Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете» и Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике», Положение о Едином государственном регистре статистических единиц

Кыргызской Республики (ЕГРСЕ), утверждено Постановлением ППКР №722 от 14 ноября 2003 года;

- государственного и/или официального языков в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

На замещение младшей группы вакантных административных должностей муниципальной службы:

- без предъявления требований к стажу работы.

Уровень профессионального образования:

- высшее либо среднее-специальное образование по направлениям экономики и финансов, юриспруденции, налогов и налогообложения, государственного и муниципального управления.

Знание:

- Конституция Кыргызской Республики;
- Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной

тронной почты);

- копию паспорта (оригинал паспорта предъявляется по прибытию на конкурс);

- копию трудовой книжки (заверенную нотариально);

- копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, о повышении квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания (заверенную нотариально);

- рекомендательное письмо с места работы, если имеется;
- справка с МВД об отсутствии судимости.

Документы необходимо представить в течение 10 календарных дней со дня опубликования по адресу: г.Кант, ул.Московская №8, тел. 5-59-30 (с 5 апреля до 14 апреля 2022 года до 17:30 часов).



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ТАЛАС ОБЛУСУ
КАРА-БУУРА РАЙОНУ
ШЕКЕР АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРА-БУУРИНСКИЙ РАЙОН
ШЕКЕРСКИЙ АЙЛЫНЫЙ КЕНЕШ

(Уландысы, башталышы 6-бетте)

Тиркеме №1
“Бекитемин”
Шекер айылдык аймактык кеңешинин
К.Э.Иманалиев
03-февраль 2022-жыл

Шекер айыл өкмөтүнүн типтүү түзүмү жана
ШТАТТЫК САНЫ

	Шекер айыл өкмөтүнүн калкынын саны 6406 адам
	6 дан 10 миңге чейин
Айыл өкмөтүнүн башчысы	1
Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчы	1
Айылдык кеңештин жооптуу катчысы	1
Каржы экономика бөлүмүнүн башчысы	1
Киреше боюнча башкы адис	1
Жер, турак жай, коммуналдык маселелер жана өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис	1
Мамлекеттик сатып алуулар жана инвестиция тартуу боюнча башкы адис	1
Социалдык маселелер боюнча жетектөөчү адис	1
Экономика жана статистика боюнча жетектөөчү адис	1
Чыгаша боюнча адис	1
Маалыматтык компьютердик технологиялар боюнча адис	1
	11
Эскертүү боюнча	
Айыл башчысы (айыл тургундарынын жыйналышынын макулдугу менен)	1
Аскердик эсепке алуу столунун инспектору	1
	2
Техникалык жана кенже тейлөөчү кызматкер, ТТК, МТК	
Кароолчу	1
Тазалоочу	1
	2
Жыйынтыгы	15

Шекер айыл өкмөтүнүн
жооптуу катчысы

Г.Ш.ШАПАКОВА

Башкы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар	Жумгал районунун Кызыл-Жылдыз айыл өкмөтү мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кирүү үчүн АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
1) кесиптик билимдин деңгээли: - экономика жана башкаруу, айыл чарба, архитектура, жол жана курулуш, табият таануу, энергетика жана электроэнергетика, башкаруу, саламаттыкты сактоо, педагогикалык, гуманитардык, социалдык багыттардагы жогорку билим.	кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Улук кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар	Кенже кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1) кесиптик билимдин деңгээли: - экономика жана башкаруу, айыл чарба, архитектура, жол жана курулуш, табият таануу, энергетика жана электроэнергетика, башкаруу, саламаттыкты сактоо, гуманитардык, педагогикалык, социалдык багыттардагы жогорку билим.	1) кесиптик билимдин деңгээли: - кенже кызмат орундары - муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку же болбосо орто кесиптик билим (гуманитардык, экономика жана башкаруу).
2) иш стажы жана тажрыйбасы: - жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү	2) иш стажы жана тажрыйбасы: - иш стажына талап коюлбайт.
	Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн: - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү; - компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продукттарды билүү (Word, Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укруктук системасы).
	Сынакка катышуу үчүн төмөнкү

Башкы кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар	Жумгал районунун Баш-Кууганды айыл өкмөтү мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кирүү үчүн АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
1) кесиптик билимдин деңгээли: - экономика жана башкаруу, айыл чарба, архитектура, жол жана курулуш, табият таануу, энергетика жана электроэнергетика, башкаруу, саламаттыкты сактоо, педагогикалык, гуманитардык, социалдык багыттардагы жогорку билим.	кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Улук кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар	Кенже кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1) кесиптик билимдин деңгээли: - экономика жана башкаруу, айыл чарба, архитектура, жол жана курулуш, табият таануу, энергетика жана электроэнергетика, башкаруу, саламаттыкты сактоо, педагогикалык, гуманитардык, социалдык багыттардагы жогорку билим.	1) кесиптик билимдин деңгээли: - кенже кызмат орундары - муниципалдык кызматчылар үчүн тиешелүү адистик (багыт) боюнча жогорку же болбосо орто кесиптик билим (гуманитардык, экономика жана башкаруу).
2) иш стажы жана тажрыйбасы: - жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү	2) иш стажы жана тажрыйбасы: - иш стажына талап коюлбайт.
	Административдик кызматтардын бардык топтору үчүн: - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү; - компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продукттарды билүү (Word, Excel, САНАРИП, СЭД, маалыматтык-укруктук системасы).
	Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди атайын папкага

КАЧЫП КЕТКЕН ЖЫЛДЫЗДАР КАЙРА КЕЛЕ АЛЫШПАЙБЫ?

Мамлекеттик Думада атайын операция маалында өз мекенин таштап кетүүгө шашылган жылдыздардын өлкөгө кайтып келүүсүнө тыюу салуу идеясы көтөрүлүп жатат. Мындай демилгени биринчилерден болуп депутат Султан Хамзаев көтөргөн. Андан соң бул идеяны Мамлекеттик Думанын Коргоо комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Андрей Красов колдоду. Ал Орусиядан кеткен жылдыздарды "Батыш дүйнөсүн, жашыл момпосуйларды" тандап алган чыккынчылар деп атады.

Эске салсак, акыркы кездерде Эммануил Виторган, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Иван Ургант, Ксения Собчак, Максим Галкин менен Алла Пугачева өңдүү жылдыздар чет өлкөгө чыгып кетишкен.



ЖОГОРКУ СОТТУН СУДЬЯСЫ УУРУЛУК ҮСТҮНӨН КАРМАЛДЫ

Швециянын Жогорку сотунун судьясы дүкөндөн фрикаделки уурдап жаткан жеринен кармалды. Анна-Кристина Линдеблад Рождество майрамында Стокгольмдогу дүкөндүн кассасынан акча төлөбөй тефтели, ветчина, колбаса жана быштак алып өтүүгө аракет кылган. Ал майда уурулук боюнча айыпталып, күнөөсүн мойнуна алды.

Натыйжада Линдеблад 50 000 швед крону (5 330 доллар) өлчөмүндө айылка жыгылган. Анна-Кристина өзү эмне үчүн мындай ишке барган себептерин түшүндүргөн жок, бирок, жактоочунун айтымында, судья акыркы убакта жумушта жана жеке жашоосунда көп кысымга кабылган.

Бул окуя тууралуу маалымат ЖМКларда жарыяланып кеткенден кийин Линдеблад 20 жылдан бери ээлеп келген кызматын таштап кетүүгө аргасыз болду.



ООГАНСТАНДЫН МУРДАГЫ МИНИСТРИ АКШДА ТАКСИ АЙДАЙТ

Ооганстандын мурдагы каржы министри, талибдер өлкөнү басып алганга аз калганда АКШга кетип калган Халид Пайенда Вашингтондо таксист болуп иштейт. 40 жаштагы министр жакында эле АКШ берген 6 миллиард долларлык бюджетти көзөмөлдөчү. Азыр болсо ал бир аз доллар акча табам деген үмүт менен кошумча жумуш убактысында такси айдоого аргасыз. Бул жумуш анын үй-бүлөсүн - аялын жана төрт баласын багуунун жолу болуп калды.

Кабулду талибдер басып алганга бир жума калганда Пайенда каржы министри кызматынан бошогон. Өлкөнүн президенти Ашраф Гани менен мамилесинин начарлашынан улам ал камалгандан коркуп, АКШга кеткен. «Бизде адамдардын жыргалчылыгы үчүн иштей турган системаны куруу үчүн 20 жыл жана бүткүл дүйнөнүн колдоосу бар болчу. Бирок, биз курган нерселердин баары тез эле урап түшкөн картон үй, коррупциянын пайдубалына курулган картон үй болуп чыкты», - деп жазган Пайенда Ооганстандын борбору кулаган күнү Дүйнөлүк банктын Кабулдагы өкүлүнө.



ЭЛЬБРУС МӨҢГҮЛӨРҮ БАТ ЭРИП ЖАТАТ

Эльбрус мөңгүлөрү акыркы беш жылда беш эсе тез эрип, жылына 1,25 чарчы километр көлөмдү жоготуп жатат. Бул тууралуу Росгидрометтин "2022-жылга карата Россия Федерациясынын аймагындагы климаттын өзгөчөлүктөрү жөнүндө" баяндамасында айтылат.

Изилдөөлөргө ылайык, аянтынын эң чоң азайышы Эльбрустун капталындагы Жикиуганкөз (4,5 км) жана Чоң Азау (3 км) мөңгүлөрүндө байкалган. Алардын аянты 8,12 жана 6,35 чарчы километрге (29,2 жана 32,4 процентке) кыскарган. Жалпы жонунан бул 1957-2020-жылдары Эльбрус мөңгүлөрүнүн аянтынын жалпы жоготуусунун 54,8 пайызын түзөт.



СУТКАСЫНА КАНЧА КАНТ ЖЕСЕ БОЛОТ?

Эндокринолог, медицина илимдеринин кандидаты Илона Мирзоян Moslenta басылмасынын журналисти менен болгон маегинде ден соолукка зыян келтирбестен күнүнө канча кантты жесе болорун айтып берди.

Эксперттин айтымында, норма ар бир адам үчүн жекече эсептелет, анткени, бул көрсөткүчкө бир нече факторлор таасир этет. «Углеводду кабыл алуунун темпи башка нерселер менен катар эндокриндик оорулардын жана семирүүнүн болушунан көз каранды. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, нормалдуу дене салмагы менен дени сак адам үчүн, канттын күнүмдүк керектөө 25 грамм (беш чай кашыктан ашык эмес) болуп саналат», - дейт Илона Мирзоян.



РОТАРУНУН СУЛУУЛУГУ КАНЧА ТУРАТ?

Пластикалык хирург Максимилиан Абозин украиналык ырчы София Ротарунун сырткы көрүнүшүнө комментарий берди. Дарыгердин айтымында, ырчы пластикалык операцияга көмүндө 900 миң рубль коротот. «Баасы, албетте, хирургдан көз каранды. SMAS (беттин терисин көтөрүү – ред.) – 180 миңден 400 миңге чейин [рубль]. Көз кабактары - 70тен 200гө чейин», - деди ал.

Ротару өзү болсо анын сулуулугуна скалпелдин эч тиешеси жок экенин белгилеп, туура жашоо образынын аркасында гана 74 жашында да абдан жакшы көрүнөөрүн айтып жүрөт.



ТОКАЕВДИ ӨЛТҮРҮҮГӨ КАМЫНЫП ЖАТКАН ЧЕТ ӨЛКӨНҮН АГЕНТИ КАРМАЛДЫ



Казакстанда казак президентине жана башка жогорку кызматты ээлеген адамдарга кол салууну көздөгөн чет өлкөнүн чалгындоо кызматынын агенти кармалды. Бул тууралуу Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети билдирди.

Тактап айтканда, Касым-Жомарт Токаевге кол салууну пландап жаткан делген адам – Казакстандын жараны, ал 25-мартта Нур-Султан шаарында кармалган.

«Ошондой эле ал атайын кызматтын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине террор жасаганы жаткан. Тинтүү учурунда чет өлкөнүн снайпердик мылтыгы, баңгизат жана ири суммадагы акча табылган. Мылтык Казакстанга бир нече бөлүккө бөлүнүп, алынып келген. Ошондой эле агентке Казакстанда Россияга каршы пропаганда жүргүзүү, социалдык тармактардын жардамы менен коомчулукта русофобия жаратуу милдети коюлган. Кармалган жаран өзү да жогоруда айтылган дандарды тастыктады. Тергөө уланууда», - деп айтылат Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында.

гандарды тастыктады. Тергөө уланууда», - деп айтылат Казакстандын Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматында.